

КЫРГЫЗ ТИЛИ

8-КЛАСС

ВАРИАНТ № 3

(окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн)

Аты-жөнү: _____

2020

№1. Сүйлөмдү толуктаңыз.

Сен менин ____ болушума тилектеш бол.

- А) бактысыз
- Б) сабатсыз
- В) бактылуу
- Г) жоголушума

№2. Берилген текст кайсы стилге мүнөздүү?

Кыргызстан – Чыгыш жарым шардагы эн чоң материк Евразиянын борбордук бөлүгүнөн, аны чулгаган океандар менен дениздерден алыс орун алган.

- А) көркөм стиль
- Б) илимий стиль
- В) публицистикалык стиль
- Г) официалдуу иш кагаздар стили

№3. Тең байланыштагы татаал сүйлөмдү белгилениз.

- А) Биз билбеген, көрбөгөн комедиялар коюлду.
- Б) Адамдар байыртадан бери тоону ыйык көрүшкөн.
- В) Тулпарым ойкуштап жер чапчып, ооздук кемирет.
- Г) Тоо бооруна чыктым, баягыдай жайнаган жогазын жок.

№4. Башкаруу байланышына мисалды белгилениз.

- А) кымбат баалуу
- Б) ырчы ырдады
- В) жылкыларды сугаруу
- Г) Баястандын китеби

№5. Ыкташуу байланышына мисалды белгилениз.

- А) айлуу түн
- Б) чечендер сүйлөдү
- В) иши мыкты
- Г) тегирменчинин уну

№6. Таандык байланышына мисалды белгилениз.

- А) кеби уккулуктуу
- Б) таттуу тамак
- В) көркөм чыгарма
- Г) чынар терек

№7. Татаал сүйлөмдүн курамында канча жөнөкөй сүйлөм бар?

Саадабай университеттин үчүнчү курсунан кетип Алма-Атанын журналисттик факультетине экзамен берип андан өтпөй калды да Нарынга барды.

- А) 1
- Б) 2
- В) 3
- Г) 4

№8. Бир тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдү белгилениз.

- А) Бейшеден мен төрт жаш улуу болчумун.
- Б) Жаш өспүрүмдөр акылдуу болуп чоңоюп жатышат.
- В) Адабиятчыларды жакшылап көңүл буруп карадык.
- Г) Өзбек, казак туугандар тойлору жөнүндө айтып беришти.

№9. Жалан сүйлөмдү белгилениз.

- А) Жаз келди.
- Б) Чымчыктар жагымдуу сайрады.
- В) Бизге жагымдуу жагдай түзүлдү.
- Г) Жаңы кинолор тартылды.

№10. Белгилүү жактуу сүйлөмгө мисалды белгилениз.

- А) Элдердин достугуна ишендим.
- Б) Жекшемби күн.
- В) Дан жыттанган дыйкан талаа!
- Г) Кыйынычылыктар артта калды.

№11. Белгисиз жактуу сүйлөмгө

мисалды белгилениз.

- А) Конок болуп кетиңиз.
- Б) Алардын мүнөздөрүн билдим.
- В) Уулу жакшы адам болуп чоңойду.
- Г) Жайында көлдө эс алышат.

№12. Асты сызылган сөздөрдүн кайсынысы аныктоочко мисал боло алат?

- А) Карыялар көпкө сүйлөшүп отурушту.
- Б) Карыялардын сөзүн дайыма эстейм.
- В) Оюн коюуда карыяларча басышты.
- Г) Мектепке карыяларды чакырып келишти.

№13. Асты сызылган сөздөрдүн кайсынысы толуктоочко мисал боло алат?

- А) Эмгек – ар кандай дарттын дабасы.
- Б) Эмгектен өткөн ырыс жок.
- В) Талбас эмгек тоодой тоскоолдукту жеңет.
- Г) Эмгекчил адамдан мээнет качпайт.

№14. Сын-сыпат бышыктоочко мисалды белгилениз.

- А) Бир күндө беш жолу келет.
- Б) Билим алуу үчүн алыска кетти.
- В) Бишкекте сүрөт көргөзмөсү ачылды.
- Г) Алысты ойлуу карады.

№15. Максат бышыктоочко мисалды белгилениз.

- А) Базар баасы үч эсе төмөндөтүлдү.
- Б) Төмөндөн жогору карай басты.
- В) Жылдыздар кечинде кооз көрүнөт.
- Г) Банкка акча алууга бардым.

№16. Мезгил бышыктоочко мисалды белгилениз.

- А) Жакшы иш жасагандыктан ишим бат бүттү.
- Б) Көпкө дейре кумда жатты.
- В) Досторум үчүн баарына даярмын.
- Г) Жашыңда окуп ал.

№17. Төмөндөгү асты сызылган сөздөрдүн кайсылары сүйлөмдө бирдей кызмат аткарышат?

- I. Жакшыга жанаш, жамандан адаш.
- II. Уюштуруучулук иштерди жакшы билет.
- III. Абийиринди жашыңдан сакта.
- IV. Көргөзмөгө эски улуттук буюмдар коюлду.

- А) I, II
- Б) II, IV
- В) III, IV
- Г) I, III

№18. Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдү белгилениз.

- А) Күүгүм кирерде комбайнчылар дем алганы киришти.
- Б) Көгүлтүр көлдө эс алып, ден соолугумду чындадым.
- В) Эненин түшүнө төшү кызгылт, өңү саргыч канаттуу куш кирди.
- Г) Акылдуу-элпек, акылсыз тентек.

№19. Синтаксистик жол менен жасалган сөздү белгилениз.

- А) Ата Мекен, ата-эне
- Б) жаман сөз, чоркок кыз
- В) ардактуу ата, кызыктуу окуя
- Г) акылдуу уул, ысык жай

№20. Жалаң сүйлөмдү белгилениз.

- А) Ардактуу ата-энелер сүйлөдү.
- Б) Бүгүн келесинби?
- В) Балдар базарга барды.
- Г) Айпери бийледи.

Тесттин жыйынтыгын баалоо:

- Ар бир туура аткарылган тапшырма 1 балл менен бааланат. Тестке жалпы максималдуу 20 балл берилет.
- Топтолгон баллды 5 баллдык баалоо шкаласына которуу:

Балл	Баа
1-6	"2"
7-10	"3"
11-14	"4"
15-20	"5"